

## СӨЗ ЧЕБЕРИ 80де

Кыргыз санжыраларында: «Аллах-Таала адам баласына ар түрдүү ырыссы-шыбага тартуулайт: бирөөнө өнүп-өскөн баш (тукум) берсе, бирөөнө өрүш толо мал, дагы бирине мансап, же адам суктанарлык өнөр-кесип, же адамга бак-дөөлөт алыш келген эмгекчилик, адамды имере тарткан адамгерчилик, же терең акыл берет. Ал эми өзү ылайык көргөн пендесине көп эле нерселерди берип коёт», - деп айтылып жүрөт. Анын бириндей, табият Үсөнбек Асаналиевге адам зоболосун көтөрмөлөй турган кыйла эле сапаттарды – акылга кана ширетилген, ошондон улам адамга рахат тартуулаган ширин сөздү, жайдары мүнөздү, адамга көрк берип, аброюн көкөлөтүп турган көтөрүмдүүлүктү, сабырдуулукту, сый-ызаатты, жылдызы жарык ачык маанайды, кандайдыр бир нерселерди илгиртпей байкап турган сезимталдыкты, турмушту түя билген билимдүүлүктү ж.б. мол бериптири. Үсөкемдин ушул сапаттарына, көп кырдуу өнөрүнө 80ди серпип өткөн курагында, чаканыраак болсо да, сереп салып көрөлүчү.

Үсөкем касиеттүү Ысык-Көлдүн (байыркы аттары – Ыйык-Көл, Бермет-Туздуу-Көл) Даркан айылында 1932-жылдын 14-августунда жарык дүйнөгө келген. Ошол күндөн ушул күнгө чейин ал өмүр жолун бекер басып өткөн жок. Ачыгын айтканда, адам суктанарлык байсалдуу, жемиштүү жолду басып, нускалуу кадырман карыя болду.

Даркан орто мектебин бүткөндөн кийин 1951-1956-жылдары Бишкектеги (мурунку Фрунзе шаары) КМУнун филология факультетинде жогорку билим алган. 1956-59-жылдары кесиби боюнча өз айылындағы мектепте мугалимдик кызматты аткарған.

1959-68-жылдары Кыргыз ССР Илимдер академиясынын Тил жана адабият институтунун түркология секторунда илимий кенже кызматкер болуп иштеп жүрүп, академик И.А.Батмановдун илимий жетекчилигинде «Лобнор тилинин грамматикалык кыскача очерки» деген темада кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү жактаган. 1968-70-жылдары Кыргыз Совет энциклопедиясынын Башкы редакциясында сөздүк жана комплекстөө редакциясынын башчысы, андан соң жооптуу катчысы кызматында иштеген.

1970-1993-жылдары КМУнун филология факультетинин кыргыз тил илими кафедрасында ага окутуучу, доцент, кафедра башчысы кызматтарын аркалаган. 1993-жылдан бери Каракол шаарындағы Касым Тыныстанов атындағы Ысык-Көл мамлекеттик университетинде доцент, профессор наамында әмгектенип келе жатат.

2004-жылы «Тунгус-манжур, монгол, байыркы түрк жана кыргыз тилинин кээ бир лексикалык параллел-дери» деген темада (консультантты - академик Б.Ә.Орзубаева) филология илимдеринин доктору илимий даражасын алууга татыктуу диссертациясын ийгиликтүү коргогон.

Үсөкем - колунан алтын калеми түшпөгөн илимпөз гана эмес, көркөм сөз чебери аталған жазуучу жана журналист. Анын үзүрлүү әмгектенүүсүнөн, талықпай иликтөөсүнөн 200 дөн ашуун илимий макалалары, монографиялары жарык көрсө, 100 басма табак көлөмүндө көркөм чыгармалары окурмандардын колуна тииди. Ал 1990-жылы КР Журналисттер союзунун мүчөсү жана 1991-жылы КР Улуттук Жазуучулар Союзунун мүчөсү наамын алган.

Кыргыз тил илимине салым кошкон окумуштуулардын катарында Үсөнбек

Асаналиевдин өзүнчө орду бар. Ал азыркы кыргыз адабий тилинин фонетикалык системасына, лексикасынын курамына жана грамматикалык түзүлүштөрүнө караганда, анын байыркы тарыхына, алысқы жана текстеш тилдер менен карым-каташына, ошондон улам кыргыз тилинин түрк тилдеринин системасында алган ордунан көбүрөөк иликтөө жүргүзүп келе жатат. Тил илимидеги татаал жана машакаттуу оор проблеманын бири анын тарыхын иликтөө экендиги белгилүү. Анткени тилдин тарыхы, биринчиден, илимдин көп тармактары менен, эл тарыхы, этнография, археология, салыштырма грамматика ж.б. байланышта талданат. Экинчиден, ар маселени чечмелеп, тактап берүү үчүн жетиштүү факт-материалдар, юридикалык документтер талап кылышат. Мына ушуларды издең табуунун өзү эле талыкпаган эмгекти талап кылат.

#### Үсекем тил тарыхын иликтөөнү

У кылымдагы байыркы түрк жазма эстеликтеринен, Махмуд Барсконинин, Жусуп Баласагындын орто кылымдагы баалуу мурастарынан, текстеш тилдердеги байыркы булактардан баштаган. Буга анын «Орхон-Енисей жазуусуна машигуу», «Талас рун жазуу эстеликтери» деген эмгектери далил.

Баса, байыркы түрк жазуусу дегенде өтө орчуундуу маселени козгой кетели. Байыркы түрк жазуусу деген – негизинен, Орхон-Енисей жазуусу деген эле сөз. Бул жазуу көлөмдүү алты эстеликти камтыйт: Күл тегин, Билге каган, Тонукук, Онгин эстелиги, Моюн чур, Кули чур, мындан тышкary, 100дөн ашык майда эстеликтер. Бул эстеликтердин тилин биринчи жолу эки окумуштуу - бири орус окумуштуусу С.Е.Малов, экинчиси даниялык Томсен чечмелеп чыккан. Алардын бири-бири менен эч кандай байланышы болгон эмес. Экөө тен бул жазуунун фонетикалык системасына, лексикалык курамына жана грамматикалык түзүлүшүнө негиздеп, кыргыздын жазуусу деп эсептешкен. Ошого карабастан, өткөн кылымдын отузунчу жылдарында ушул эле эстеликтердин тилин изилдеген казак окумуштуусу А.С.Аманжолов атайы кат менен Компартиянын Борбордук Комитетине кайрылып:

«Жазуу-эң жогорку жетишкендик. Орхон жана Енисейден табылган жазуу эстеликтерин аз сандагы чакан калкка энчилеп коюуга болбайт. Ал бүтүн түрк элдерине таандык», - деген оюн билдирсе, Компартиянын идеологиясына аны ою туура келип, академик С.Е.Маловду өз пикиринен баш тартууга мажбур кылышкан. Ошондой болсо да, академик С.Е. Малов кийинчөрөөк «Язык желтых уйгуротов» деген эмгегинин баш сөзүндө тилдик факты-материалдар жазуунун кыргыздыкы экенин далилдеп турса, кантит тана алам деген оюн ачык эле жазган. Бул документтер азыр деле бар. Ушуга таянып, жазуу эстеликтерин изилдеп жүргөн окумуштуулар бул маселенин башын ачуу үчүн БҮУга кайрылышса болбойбу? Жазуу кыргыздыкы экенин биздин өкмөт башчыларыбыз билет болду бекен? Эгер билишсе, эмне үчүн ЮНЕСКОго кайрылышпайт? Жазуубузду тарттырып жибергенге эмне үчүн намыстанышпайт? Бизде Тышкы иштер министрлигигиз деле бар эмеспи? Бул иш аларга деле тиешелүү го?

Үсөкемдин ишмердүүлүгү жөнүндөгү сөзүбүздү уланталы. Үсөкем эмгектин баркын, талыкпаган эмгек гана женишке жеткирерин жакшы билет. Ал педагогдук кесип, илимпоздук менен гана чектелип калбастан, көркөм сөз өнөрүнө да белсенип киришкен адам. Анын «Ой-оомат», «Кеп-кербен», «Арзуу», «Сап-санат», «Ажыдаарлар алааматы», «Аалымдарга азил арноо» деген ырлар жыйнектары сөз ордун таба билгендиги, ошондон улам сөздөрүнүн

терендиги, өткүрлүгү, курчтугу, таасирдүүлүгү менен өзгөчөлөнүп турат. Бул жыйнектардагы чыгармаларынын тематикасы кенен: анда таалым-тарбыядан баштап, адам жашоосунун бардык тармактары камтылган; айрыкча окурмандын жан дүйнөсүндө сакталып кала турган адам мамилелери жөнүндөгү лирикалык ырлары бөтөнчө белгилеп кетүүгө татыктуу.

Адам мамилелеринин чексиз дүйнөсүндө түгөнгүс кенч сүйүү темасы эмеспи. Бул темада адам баласы жарагландан бери эсепсиз чыгармалар жарыкка келди го. Ошондой болсо да, сүйүнүн керемет касиеттерин бейиштин төрүнө жеткирген жазуучулар саналуу эле. Ошол саналуулардын катарында Усөнбек Асаналиев тургандыктан, биз аны: «Азыркы замандын Омар Хаямы, Алишер Навойиси» - деп коөбуз.

Усөкем илим дүйнөсүндө эмгектенип жүрүп, жазуучулук өнөр-кесипке кечирээк киришти. Ошондон улам биз аны тамашалап, «Жаш акын», «Жаш болсо да, чыгаан акын» деп койчубуз.

Усөкемдин көркөм чыгармаларын баалаган атактуу окумуштуу жана жазуучу, адабий сынчы Качкынбай Артықбаев өзүнүн «Кыргыз адабиятынын тарыхы» деген чоң эмгегин белекке берип жатып, төмөнкүдөй кол тамгасын сунуштаптыр:

Усөке, тишиң - алтын, ичиң - алтын,  
Карк кылдың макал сөзгө кыргыз калкын.  
Калтырып кеткен өндүү Кара Молдо,  
Шайырсың жолдоштордун жазып жарпын.  
Өзгөртсөң кесибинди мурунтадан,  
Мындан да көпкө кетмек сенин даңкын.  
Дагы да кеч эмес го камчылансан,  
Ал-күчтүн таразалап алды-артын.

Усөкем, Качыкем айткандай, абдан шайыр, жаратылышынан жаркын, чебер комузчу, мукам үндүү адам болгондуктан, биз аны «Жакшынакай үлпөттөрдүн бал райкан гүлү, күндүз да, түнкүсүн да жанып турган жарык жылдызы» деп да коөбуз.

Ал кыргыздын залкар күүлөрүн ийине жеткире гана аткарбастан, өзү дагы мукам күүлөрдү жарата билгендиги менен тамшандырат. Анын «Сагыныч», «Кең Каркыра», «Кыял», «Кашка-Суу», «Жел токсан», «Замана», «Жаралуу марал», «Кара Молдону эскерүү», «Куса» аттуу күүлөрү уккан адамдын жан дүйнөсүн козгоп, түркүн кыялга батырып, күү өнөрүнүн ырахатына чөмүлтөт. Аты аталган жогорудагы күүлөрдө замандын оош-кыйышы, сүйүү, өмүр, өлүм темалары үч кыл комуз ыргагында укмуштуудай терең баяндалган.

Усөнбектин колуна комуз алыш күү жараткан өнөрү, сөзгө устарттыгы, терең адамгерчилиги энеси Шабы эненин таасиринен улам болуу керек. Жарыктык Шабы эненин 90 жаштан өткөн кезинде ооз комузда ойногон күүлөрү Венгрия жергесинде кассетада чыгарылган. Кассетанын биринчи бетине Шабы эненин сүрөтү түшүрүлгөн. Ушул эле кассетада уулу Усөнбектин дагы «Сагыныч», «Жел токсан», «Кашка-Суу» аттуу күүлөрү жазылган.

Лирикалык ырларга обон жазылып, эл арасында ырдалып жүрсө, анда ал ырлардын өлбөстүгү деп билебиз. Анын мукам ырларына залкар обончу Му坎 Рыскулбеков, атактуу төкмө акын Майра Керим кызы, Кайнарбек Бийлибаев өндүү белгилүү обончулар обон жаратышкан. Дагы бир белгилей кете турган жагдай – Усөкемдин обончулук өнөрү, анын 20дан ашык обондору бар.

Усөкем көп кырдуу өнөрпоз дебедикпи жогоруда. Ошол өнөрүнүн бири –

котормочулук. Ал «Ак сөз арыбайт», «Чыгыш элдеринин макал-лакаптары», «Орус эл жомоктору», «Беларус эл жомоктору», «Хакас эл жомокторун» кыргыздын көркөм тилинде сүйлөткөн.

Ошентип, Үсөкем - элге эмгеги сиңген, ошондон улам элге таанылган, кадыр-барктуу, даражалуу адам. Ал бир нече сыйлыктарга эгедер: Эл агартуунун отличниги, Эмгек ардагери, Кыргыз ССР Жогорку Советинин Президиумунун Грамотасы (1959), Ысык-Көл областтык мамлекеттик администрациясынын Ардак грамотасы (2010), Жети-Өгүз районунун ардактуу атуулу (2010), Республикалык комузчу-күүчүлөрдүн кароо сынағында К.Орозовдун 110 жылдык мааракесинде (3-орун) диплом жана Ысык-Көл областтык мамлекеттик администрациясынын Ардак грамотасы (1993), 1995-жылы Мухаммед Пайгамбардын туулган күнүнө карата түрк тилдүү акындардын кароо-синағынын женүүчүсү катары Түркиянын Анкара шаарында болуп, «Кутлу догум хафтасынын мансиону», улуттук гезит «Кыргыз Туусу» ўюштурган «Кыргыз Туусун көтөргөндөр» конкурсунда 1-орун (2006), «Ойчул акын Арстанбек, Калыгул жана Ысык-Көлдүн даанышман акелери» конкурсунда баш байге (2006), Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сицирген кызматкер (1999), КР алдында сицирген өзгөчө эмгеги үчүн персоналдык пенсионер (2002).

Жыйынтыктап айтканда, Үсөкем - илимпоз, сөз поэтикасынын гүлүн терген чебер жазуучу, катормочу, залкар комузчу, обончу гана эмес, таанымал ойчул адам. Анын «Сөз-сөөлөт», «Жакшы сөз-жан азыгы», «Сөз-сөнбөс жарық» аттуу үч жыйнагында 22 минден ашык жарык көргөн афоризмдерি, макалдары, накыл-насааттары чечендиң өнөрдүн кенчин толуктап турат.

Үсөке, кыргызды кыргыз кылыш турган чыгаан уулдарынын бириسىң! Бар бол! Алтындай баалуу сапаттарың кыргыз тукумуна оошо берсин.